

• Улуттук банкта 

# “Дүйнөлүк акча жумалыгы” жүрүп жатат

10-марттан 17-мартка чейин өлкөбүздө балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга арналган иш-чаралар өтүп жатат. Бул жөнүндө КРнын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов, КРнын Депозиттерди коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин аткаруучу директорунун орун басары Саматбек Жумаев, «ChildandYouthFinance» уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча аймактык менеджери Карина Авакян, «Кыргызстандагы банктар союзу» ЮЖУнын башчысы Анвар Абдраев, Өнүктүрүү саясат институтунун төрайымы Надежда Добрецова катышкан пресс-конференцияда билдирildi.

Т.Абдыгулов Кыргызстан быйыл биринчи жолу «GlobalMoneyWeek» өнөктүгүнө толук масштабда кошулуп жаткандыгын айтты. «Жумалыктын алкагында Кыргызстан боюнча, анын ичинде алыскы айыл аймактарда дагы интерактивдүү окутуучу иш-чаралар, тегерек столдор, семинарлар, конференциялар, финансылык мекемелерде экскурсиялар жана балдар менен жаштар арасындагы сынактар өткөрүлөт. Өнөктүктүн негизги максаты – жаш муундун аманаттарга карата маданиятын өнүктүрүү, өзүнүн бакубат келечегин куруу жана келечекте тең салмактуу финансылык чечимдерди кабыл алуусу үчүн балдарга жана жаштарга билим берүү болуп саналат», – дейт ал.

Төрага журналисттерге Улуттук банк менен Финансылык жеткиликтүүлүк үчүн альянсы (АФИ) «Кыргыз Республикасында финансылык жеткиликтүүлүктү колдоо үчүн финансылык сабаттуулук» долбоору боюнча гранттык келишимге кол коюшкандыгын маалымдады. «Долбоор финансылык сабаттуулук боюнча концепцияга изилдөө жүргүзүү жана иштеп чыгууну караган, максаттуу аудиторияга маалымат жеткирүү аспаптарын аныктайт. Изилдөө бардык аймактарда жүргүзүлүп, анын жыйынтыктары ушул жылдын соңунда белгилүү болот», – деп кошумчалады Т.Абдыгулов.



«GlobalMoneyWeek» өнөктүгү ар жылы «ChildandYouthFinance» эл аралык биримдиги тарабынан дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде өткөрүлөт. Анын миссиясы – балдардын жана жаштардын финансылык билимине жана финансылык продуктуларга карата жеткиликтүүлүгү үчүн финансылык интеграцияны өнүктүрүү. 2014-жылы 118 өлкөдө 2000ге жакын атайын акциялар менен иш-чаралар өткөрүлгөн.

айтып берип жатышат.

– Калктын финансылык сабаттуулугунун деңгээли 2011-2012-жылдары кредиттерин кайтара албаган карызгерлер массалык түрдө бизге кайрыла баштаганда түшүнүктүү болду, – дейт Т.Абдыгулов. – Биз проблеманы иликтеп, анын себеби карызгерлердин билимсиздигинде экенин аныктадык. Көпчүлүгү келишимдердеги үстөк пайыз ставкалары, кредиттерди кантип кайтарып берүү жөнүндө түшүндүрө да алышкан эмес. Ошондо биз калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча программа керектигин түшүндүк. Стратегия жана мамлекеттик деңгээлдеги ишмердүүлүк керек. Ансыз ар кандай бир жолку акциялар жетишсиз.

Т.ИСХАКОВ